


coralclub

Combination Flow

Бөйрөктөрүңүздүн комфорт
формуласы





Заара чыгаруу системасынын негизги органы — бөйрөк

Маанилүү функцияларды аткарат:
канды токсиндерден жана зат алмашуу
калдыктарынан тазалоо; суу балансын
жана натрий, калий, кальций
концентрациясын колдоо; кан басымын
жөнгө салуу үчүн гормондорду өндүрүү

Күн сайын алар


~120-150 л

канды чыпкалап турушат. Башкача айтканда, бөйрөк денедеги кандын көлөмүн болжол менен 20-25 жолу иштетип, 1-2 литр заара чыгарат

Ар бири

~1 млн

нефрондон турат.
Бул бөйрөктүн негизги структуралык жана функционалдык бирдиктери



Бөйрөк оорулары жана заара чыгаруу жолдорунун инфек- циялары (ЗЧЖИ) өз ара байланышта болушу мүмкүн

Заара чыгаруу жолдорунун инфекциясы бөйрөк иштешинин бузулушунун натыйжасы да, себеби да болушу мүмкүн. Алсызданган иммундук система жана начар гигиена көбүнчө бөйрөктүн иштешине терс таасирин тийгизүүчү заара чыгаруучу инфекциялардын өнүгүшүнө өбөлгө түзөт.

Заара жолдору инфекцияларынын минималдуу белгилери да жашоо сапатын бир топ төмөндөтөт. Организм көйгөйлөрдү төмөнкү жолдор менен билдире алат:



Суюктуктун топтолушуна
байланыштуу шишик



Раара чыгарууда
ыңгайсыздык



Чарчоо
жана алсыздык



~150 млн адам


жыл сайын заара жолдорунун инфекцияларынын
белгилерине туш болушат^[1]

Аялдардын ~40 %

өмүрүндө жок дегенде бир жолу заара чыгаруу
жолдорунун инфекциясына дуушар болушат^[1]

1. Kovesdy C. P. Epidemiology of chronic kidney disease: an update 2022 //Kidney international supplements. – 2022. – Т. 12. – №. 1. – С. 7-11.

Заара жолдорунун инфекцияларынын пайда болушун кантип алдын алса болот?



Өздүк гигиенаны таза сактоо



Чыдабай, каалаганыңызда туалетке баруу



Күн сайын суу нормасын ичүү



Сапаттуу материалдардан жасалган жана туура өлчөмдөгү ич кийимди тандоо



Гипотермиядан сактануу: аба ырайы боюнча кийинүү жана муздак беттерде отурбоо





Бирок, эгер сиз заара чыгаруу жолдорунун инфекциясына туш болсоңуз

организм инфекция менен күрөшүүдө
кошумча колдоого муктаж болот.
Инфекция күчөгөн мезгилде
фитоэкстракттар жана витаминдер заара
чыгаруу тутумунун иштешин камсыз
кылган жыргалчылыкты ар тараптуу
жакшыртууга жардам берет.

Бөйрөктүн ден- соолугу үчүн КОМПЛЕКСТҮҮ ПРОДУКТ Combination Flow



Combination Flow

НЕГИЗГИ КОМПОНЕНТИ -

Oximasco®

ПАТЕНТТЕЛГЕН

КЛЮКВА ЭКСТРАКТЫ

Ири мөмөлүү клюква (*Vaccinium macrocarpon*). Өсүмдүктүн мекени Түндүк Америка. Дезинфекциялоочу жана сезгенүүгө каршы касиеттери менен белгилүү болгон чоң кызыл жемиштер берет



Охiмасго® клюква экстракты өзгөчө флавоноиддер — А тибиндеги проантоцианидиндерге (РАСs) бай

- Сезгенүүгө каршы таасир этет
- Антибактериалдык касиетке ээ жана заара жолдору инфекцияларынын алдын алууга жардам берет
- Бөйрөктөргө нормалдуу басым жана кан агымын камсыз кылуу менен кан тамырлардын ден соолугун сакташат
- Антиоксиданттык активдүүлүккө ээ жана бөйрөк клеткаларына эркин радикалдардын таасирин азайтат

Охiмасро® натыйжалуулугу изилдөөлөр менен далилденген

80% учурларда

Охiмасро® заара чыгаруу жолдорунун инфекцияларынын симптомдорун жок кылат^[2]



35 адамдын 28и заара чыгаруу жолдорунун инфекциясынын белгилеринен арылышкан*



*Кош сокур, плацебо көзөмөлүндөгү клиникага чейинки изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча

2. Occhipinti A., Germano A., Maffei M. E. Prevention of urinary tract infection with Oximacro®, a cranberry extract with a high content of a-type proanthocyanidins: A pre-clinical double-blind controlled study //Urology journal. – 2016. – T. 13. – №. 2. – С. 2640-2649.

Бөйрөк ден соолугун колдоо үчүн өсүмдүк экстракттары жана B6 витамининин синергиясы



Чалкан жана петрушка экстракты

ашыкча суюктукту кетирүүгө жардам берет, бул заара чыгаруучу жолдордун инфекциясын козгогон бактериялардын көбөйүшүн азайтат^[3,4]



Арча жана кырк муун

антиоксидант касиетке ээ жана заара чыгаруучу жолдордогу сезгенүүнү жана клеткалардын бузулушун алдын алат^[5,6]

3. Bahramsoltani R. et al. Petroselinum crispum (Mill.) Fuss (Parsley): an updated review of the traditional uses, phytochemistry, and pharmacology //Journal of Agricultural and Food Chemistry. – 2024. – T. 72. – №. 2. – C. 956-972.

4. Devkota H. P. et al. Stinging nettle (Urtica dioica L.): Nutritional composition, bioactive compounds, and food functional properties //Molecules. – 2022. – T. 27. – №. 16. – C. 5219.

5. Haziri A. et al. Antimicrobial properties of the essential oil of Juniperus communis (L.) growing wild in east part of Kosovo //American Journal of Pharmacology and Toxicology. – 2013. – T. 8. – №. 3. – C. 128.


6. Makia R. et al. Pharmacology of the species Equisetum (Equisetum arvense) // GSC Biological and Pharmaceutical Sciences. – 2022. – T. 18. – №. 2. – C. 290-294.

Бөйрөк ден соолугун колдоо үчүн өсүмдүк экстракттары жана B6 витамининин синергиясы



Имбирь

микробго каршы таасири бар,
несеп-жыныс системасынын инфекцияларына каршы
күрөшүүгө жардам берет^[7]



B6 витамини

суу-туз балансын сактап, суюктуктун кармалышын
алдын алат жана заара чыгаруу жолдорунда сезгенүү
ыктымалдыгын азайтат^[8]

7. Mashhadi N. S. et al. Anti-oxidative and anti-inflammatory effects of ginger in health and physical activity: review of current evidence //International journal of preventive medicine. – 2013. – Т. 4. – №. Suppl 1. – С. S36.

8. Stach K., Stach W., Augoff K. Vitamin B6 in health and disease //Nutrients. – 2021. – Т. 13. – №. 9. – С. 3229.

Combination Flow:

1 капсуланын курамы

Oximacro®
(клюква
экстракты)

240 мг

Арча жемишинин
экстракты

50 мг

Петрушка
жалбырактарынын
экстракты

125 мг

Чалкан
жалбырактарынын
экстракты

25 мг

Кырк муун
экстракты

75 мг




Имбирь
тамырынын
экстракты

25 мг

В6 витамини
(пиридоксин
гидрохлориди)

2 мг

Бөйрөк ден соолугун
комплектүү колдоо



Өсүмдүк
экстракттары жана
B6 витамининин
синергиясы

Натыйжалуулугу
далилденген
Oximasco® патенттелген
компоненти



Вегетариандарга
ылайыктуу